



**№13 И.Абдрахманов атындагы жалпы билим берүү орду мектебинин  
календардык-тематикалык пландаштыруу жөнүндө**

**ЖОБОСУ**

Календардык-тематикалык пландоо предмет боюнча иш программасын ишке ашыруу боюнча мугалимдин иш өзгөчөлүгү документ, курамдык бөлүгү болуп саналат.

**Жалпы жоболор**

- 1.1. Календардык-тематикалык пландоо мугалимдин милдеттүү документти болуп саналат.
- 1.2. Календардык-тематикалык пландоо мектептин окуу таблицасына, мамлекеттик билим берүү стандартына жана иш программасына ылайык белгилүү бир окуу жылына өткөрүлөт.
- 1.3. Бул жобо мугалимдин окуу жылына карата билим берүү ишин пландаштыруунун кош формасын белгилейт жана төмөнкүлөрдү камсыз кылууга багытталган.
  - "Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык окуучулардын мамлекеттик стандарттан төмөн эмес билим алуу үкүгүн;
  - "Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын Мугалимдердин чыгармачылык эркиндигине үкүгу;
2. Календардык-тематикалык элементтерин камтыйт, пландаштыруунун милдеттери ар бир теманы бир курсагы ордун аныктоо; Календардык тематикалык пландоонун структурасы календардык-тематикалык пландаштыруунун курамынын төмөндөгүдей структурасын камтыйт.

- Титулдук баракча

- Түшүндүрмө кат

Класстар боюнча календардык-тематикалык пландар

3. Календардык-тематикалык пландоону иштеп чыгууга коюлۇчу талаптар: Календардык - тематикалык пландоо басма сөз түрүндө чыгарылат. Титулдук баракча төмөнкү маалыматтарды камтууга тийиш:

- Мектептин аталышы

Календардык-тематикалык планды кароо жана бекитүү учун реквизиттер: Документтин аталышы (календардык-тематикалык пландоо);

- Окуу жылы

- Мугалим (толук аты-жөнү)

**Класс**

- Предметтин аталышы (окуу планына ылайык келүүгө тийиш)

Жылдык программанын саатарынын саны;

Жумадагы сааттардын саны боюнча;

- Программанын аталышы;
- Программанын авторлору.

#### **Түшүндүрмө кат төмөнкүлөрдү камтыйт:**

1. Окуу предметин окутууну жөнгө салуучу ченемдик жана нускама- үсулдук документтердин тизмеси (анын негизинде КТП түзүлгөн программа);
2. Окүү-методикалык комиссиянын материалдарды (окүү китептери, окуу куралдары, предмет боюнча дептердин иши ж.б. Пайдаланылган адабияттардын тизмесине кителин аталышын, басылган жерин жана жылын көрсөтүү менен басылмалардын библиографиялык сыйпаттамасын камтыйт.

#### **Пландаштырылган иштердин түрлөрү:**

Түшүндүрмө кат белгилүү бир класстагы иштин өзгөчөлүктөрүн чагылдырууга тийиш.

Окүү-тематикалык пландоону түзүү формасы болжол менен төмөндөгүдөй болушу керек:

#### **Сабактын темасы, Сааттардын саны, Мөөнөтү жабдылыши**

Предмет боюнча сааттардын жалпы санын көрсөтүү милдеттүү. КТП түзгөндө, сабактын мөөнөтү алдын ала белгиленип, класс журналы жүргүзүлүп, басылып чыкканда иш жүзүндөгү сабак жазылат. Мугалим айларды, темаларды жана тест жана текшерүү иштердин санын

Орус тилинен-тест, диктант, дилбаян. ж.б.у.с.; адабияттык контролдоо иштери, тесттер боюнча:

Мугалим өз каалоосу боюнча КТПга иштөө үчүн зарыл болгон графаларды: Үй тапшырмасын, сабактын түрүн ж.б. кошуп жаза алат. Билим берүү пайдасын пландаштыруунун мазмунуу окутуу жүргүзүлүп

жаткан программанын мазмунуна ылайык келиши керек.

Программанын мазмунунан даражага 10%дан ашык эмес жол берилет (өзгөртүү файлда көрсөтүлүшү жана түшүндүрмө негиз деши керек).

#### **4. Календарлык-тематикалык пландоону түзүүнүн мөөнөттору жана**

#### **Бекитүү тартиби**

.Мугалим өзү окуткан бардык предметтер боюнча календарлык- тематикалык планы бар болууга милдеттүү.

#### **4.2. КТП бүткүл окуу жылы үчүн же чейрек боюнча жарым жылга.**

Календардык-тематикалык пландоо окуу жылышына чейин окуу жайлын директорунун орун басары менен макулдашылган предметтик үсулдук бирикменин жыйналышында каралат.

КТПны окуу жылышын алдында мектептин директору бекитет.

КТПны даярдоо кандайдыр бир карама-каршылыктар болсо, мугалим белгиленген мөөнөттө планды керектүү өзгөртүүлөр менен камсыз кылууга милдеттүү. Календардык-тематикалык пландын көчүрмөсү директордун орун басарына жөнөтүлөт. Үстүбүздөгү окуу жылышын 1-сентябринан 15-сентябрьна чейин директордун окуу- тарбия иштери боюнча орун басары мугалимдин КТПны текшерүүгө жана текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча акт түзүүгө милдеттүү.